



"МФК АБН" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ

2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн
финансылык отчеттуулук

жана көз карандысыз аудитордун отчету

Мазмуну

Көз карандысыз аудитордун отчету	3
Пайда же чыгым жөнүндө жана башка чогуу алгандагы киреше тууралуу отчет	7
Финансылык абал жөнүндө отчет	8
Капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет	9
Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет	10



«Микрофинансылык компания «АБН» ачык акционердик коомунун акционерлерине

Пикир

Биз "АБН "микрофинансылык компаниясы" ачык акционердик коомунун (мындан ары - "Компания") финансылык отчетуна аудит жүргүздүк, ал 2024-жылдын 31-декабрына карата финансылык абал жөнүндө отчетту, ошондой эле пайдалар жана чыгымдар жана башка чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө отчетту, капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту жана көрсөтүлгөн датага карата аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетту жана эсепке алуу саясатынын негизги принциптеринин кыскача баяндамасын кошо алганда, финансылык отчеттуулукка карата түшүндүрмөлөрдү камтыйт.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финансылык отчет компаниянын 2024- жылдын 31-декабрына карата абал боюнча бардык олуттуу аспектилерде финансылык абалын, ошондой эле финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары-ФОЭС) ылайык, көрсөтүлгөн датага карата аяктаган жыл үчүн анын финансылык натыйжаларын жана акча каражаттарынын жылышын так чагылдырат.

ПИКИР БИЛДИРҮҮ ҮЧҮН НЕГИЗ

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (мындан ары - АЭС) ылайык жүргүздүк. Ушул Стандарттарга ылайык биздин жоопкерчилигибиз ушул корутундунун "Финансылык отчеттуулукту текшерүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги" бөлүмүндө баяндалган. Биз аудиторлордун жана аудитордук уюмдардын көз карандысыздык эрежелерине жана Аудиторлордун кесиптик этика кодексине ылайык, Кыргыз Республикасында финансылык отчеттуулукту биздин текшерүүбүзгө тиешеси бар этикалык талаптар менен бирге, кесипкөй бухгалтерлер үчүн Эл аралык этика стандарттары боюнча кеңеш тарабынан иштелип чыккан Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексине ылайык, Компанияга көз карандысызбыз жана биз биздин башка этикалык милдеттеринбизди ушул этикалык талаптарга ылайык аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдирүү үчүн негиз катары жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейбиз.

Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери, биздин кесиптик чечимибизге ылайык, учурдагы мезгил үчүн финансылык отчеттуулукту текшерүү үчүн эң маанилүү болгон суроолор. Бул маселелер жалпысынан биздин каржылык отчеттуулук аудитинин контекстинде жана бул отчеттуулук боюнча өзүнчө пикирибизди түзүүдө каралды, биз бул маселелер боюнча өзүнчө пикир билдирбейбиз.

Күтүлүп жаткан кредиттик чыгым боюнча резерв

Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар боюнча резерв (мындан ары - ККЧ) кредиттердин маанилүүлүгүнө, ошондой эле баанын түшүүсүнө баа берүүнүн негизинде жаткан жол берүүлөрдүн субъективдүүлүгүнө байланыштуу аудиттин негизги маселеси катары каралган. Ар кандай пикирлерди жана божомолдорду колдонуу, күтүлүп жаткан кредиттик жоготуулар боюнча резервдин натыйжаларында олуттуу айырмачылыктарга алып келиши мүмкүн, бул компаниянын финансылык ишине олуттуу таасирин тийгизиши ыктымал.

Пикирдин негизги багыттары төмөнкүлөрдү камтыйт: активдер кармап турган бизнес моделин баалоо, финансылык активдин келишимдик шарттары негизги карызды жана төлөнбөгөн негизги суммага пайыздарды төлөө экендигин баалоо, Компаниянын күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдарынын моделинде чагылдырылган ФОЭСтин 9-стандартын колдонууга ылайык баанын түшүүсүн аныктоо, кредиттик сапаттын олуттуу төмөндөшү менен тобокелдиктерди аныктоо, контрагенттин финансылык абалы сыяктуу күтүлүп жаткан кредиттик чыгым моделинде колдонулган жол берүүлөр, күтүлүп жаткан келечектеги акча каражаттары жана келечекке багытталган макроэкономикалык факторлор жана күтүлүп жаткан кредиттик жоготуулар моделинде тиешелүү түрдө чагылдырылбаган учурдагы же келечектеги тышкы факторлорду чагылдыруу үчүн кошумча үстөктөрдү колдонуу зарылдыгы.

Финансылык активдерди жана финансылык милдеттенмелерди классификациялоо жана баалоо боюнча, биздин аудитордук жол-жоболор төмөнкүлөрдү камтыйт;

- Биз ФОЭСтин 9-стандартынын негизинде Компаниянын финансылык активдерине жана финансылык милдеттенмелерине карата саясаттын классификациясы жана баалоосу менен таанышып чыктык жана аны ФОЭСтин 9-стандартынын талаптары менен салыштырдык;

-Биз кредит берүү учурунда алынган транзакциялык маалыматтарды, кредиттик сапатка утурумдук ички баа берүүлөрдү, күтүлүп жаткан кредиттик жоготуулардын моделине байланыштуу башка маалыматтарды кошо алганда, баанын түшүүсү резервин аныктоо үчүн колдонулган маалыматтардын үстүнөн контролдуктун тиешелүү каражаттарынын түзүмүн бааладык жана операциялык натыйжалуулугун текшердик;

-Биз түзүмүн бааладык жана моделди куруу жана бекитүүнү, моделди башкаруу жана математикалык тактык учурдагы мониторинг/валидация менен кошо күтүлүп жаткан кредиттик жоготуу моделин контролдоонун тиешелүү натыйжалуулугун текшердик;

- Биз Компания тарабынан кредиттик тобокелдиктин олуттуу жогорулашынын туура аныкталгандыгын жана ар кандай этаптар боюнча тобокелдиктерди классификациялоонун негиздерин текшердик;

- Компаниянын жетекчилиги тарабынан ККЧны эсептөөлөрүндө пайдаланылган болжолдук божомолдор үчүн биз жетекчилик менен талкууларды жүргүздүк жана жалпыга жеткиликтүү маалыматты пайдалануу менен божомолдорду тастыктадык;

-Биз 2023-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча ККЧны эсептөөлөрүнө киргизилген башка финансы институттарындагы кредиттердин жана аванстардын, баланстан тышкаркы статьялардын, каражаттардын толуктугун текшердик;

-Биз теориялык негиздүүлүгүн түшүнүп, моделдердин математикалык бүтүндүгүн текшердик;

-Биз атайын билимди талап кылган тармактарда (мисалы, маалыматтардын ишенимдүүлүгү жана күтүлүп жаткан кредиттик жоготуулардын модели) МТ адистерибизди ишке тарттык ;

- Биз финансылык отчетто маалыматты ачыкка чыгаруунун тууралыгына баа бердик.

БАШКА МААЛЫМАТТАР

2023-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн Компаниянын финансылык отчеттуулугу 2024-жылдын 11-мартында бул финансылык отчеттуулук боюнча шартсыз пикирин билдирген башка аудитор тарабынан текшерилген.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу, финансылык отчеттуулук жооп берген жооптуу адамдардын милдеттери

Жетекчилик көрсөтүлгөн финансылык отчеттуулукту ФОЭСке ылайык даярдоо жана так берүү үчүн жана жетекчилик ак ниетсиз аракеттердин же каталардын кесепетинен олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчеттуулукту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жооптуу болот.

Финансылык отчеттуу даярдоодо, жетекчилик Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн баалоого, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө байланыштуу маалыматтардын ачып берилишине жана жетекчилик Компанияны жоюуга, ишин токтотууга ниеттенген же анын жоюлушунан же ишин токтотуудан башка реалдуу альтернатива жок болгондон башка учурларда, иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берүүлөрдүн негизинде отчет түзүү үчүн жооп берет.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берген адамдар Компаниянын финансылык отчетторунун даярдалышын көзөмөлдөө үчүн жооптуу болушат.

Аудитордун финансылык отчеттуулукка аудит үчүн жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз-финансылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден жана каталардан улам жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутундуну түзүүдө бурмалоолорду камтыбайт деген акылга сыярлык ишенимге ээ болуу. Акылга сыярлык ишеним жогорку деңгээлдеги ишенимди билдирет, бирок АЭСке ылайык жүргүзүлгөн аудит ар дайым олуттуу бурмалоолордун болушунда аларды аныктай дегендин гарантиясы болуп саналбайт. Бурмалоолор ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана эгерде алар өзүнчө же жалпысынан ушул финансылык отчеттуулуктун негизинде колдонуучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү божомолдонсо, олуттуу деп эсептелет.

АЭСке ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана аудит учурунда кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам финансылык отчеттуулуктун олуттуу бурмаланышынын тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо; ушул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана жүргүзүү; биздин пикирибизди билдирүү үчүн негиз катары жетиштүү жана ылайыктуу болгон аудитордук далилдерди алуу. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоолордун аныкталбай калышы тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмалоолорду аныктабоо тобокелдигинен жогору, анткени ак ниетсиз аракеттерге көмүскө бүтүмгө келишип алуу, жасалмачылык, атайылап өткөрүп жиберүү, маалыматты бурмалап берүү же ички контролдук системасын кыйгап өтүү аракеттери кириши мүмкүн;
 - аудит үчүн мааниге ээ болгон ички контролдук системасы жөнүндө түшүнүккө ээ болуу, жагдайга ылайыктуу аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу, бирок Компаниянын ички контролдук системасынын натыйжалуулугу жөнүндө ой-пикирин билдирүү максатында эмес;
 - колдонулуучу эсепке алуу саясатынын талаптагыдай мүнөзүн, бухгалтердик баалоонун негиздүүлүгүн жана жетекчилик тарабынан даярдалган тиешелүү маалыматтын ачып берилишин баалайбыз;
 - Компаниянын жетекчилиги тарабынан иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берүү колдонуунун мыйзамдуулугу жөнүндө тыянак чыгарабыз, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде - анын натыйжасында Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүндө олуттуу күмөн саноолор пайда болушу мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу белгисиздиктин бар же жок экендиги жөнүндө тыянак чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу белгисиздик бар деген тыянакка келсек, биз аудитордук корутундубузда финансылык отчеттуулукта маалыматтын талаптагыдай ачып берилишине көңүл бурушубуз керек же, эгерде мындай ачыкка чыгаруу туура эмес болсо, биз пикирибизди өзгөртүшүбүз зарыл. Биздин тыянактар биздин аудитордук корутундунун датасына чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Компаниянын үзгүлтүксүз ишин улантуу мүмкүнчүлүгүн жоготууга алып келиши мүмкүн;
 - бүтүндөй финансылык отчеттуулуктун берилишине, анын түзүмүнө жана мазмунуна, анын ичинде маалыматтын ачыкка чыгарылышына, ошондой эле финансылык отчеттуулук анын негизиндеги операцияларды жана окуяларды алардын ишенимдүү презентациясы камсыз кылынгыдай чагылдырылышына баа беребиз;
- Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашырабыз, аларга аудиттин пландаштырылган көлөмү жана мөөнөттөрү, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу эскертүүлөр, анын ичинде аудит процессинде аныкталган ички контролдук системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалымат беребиз.
- Биз ошондой эле корпоративдик башкаруунун жооптуу адамдарына көз карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактагандыгыбызды жана аудитордун көз карандысыздыгына жана зарыл болгон учурларда тиешелүү сактык чараларына таасир этүүчү бардык мамилелер жана башка маселелер боюнча бул адамдарга маалымат бергенибизди билдиребиз.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга айткан маселелердин ичинен биз учурдагы мезгил үчүн финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн эң маанилүү демек, аудиттин негизги маселелери болуп саналган маселелерди аныктайбыз, Биз бул маселелерди аудитордук корутундуда баяндайбыз, мында бул маселелер жөнүндө ачык жарыялоого мыйзам же ченемдик укуктук актылар менен тыюу салынган, же өтө сейрек учурларда биздин корутундуда кандайдыр бир маселе жөнүндө маалымат билдирилбеши керек деген жыйынтыкка келген учурлар эске алынбайт, анткени мындай маалыматты билдирүүнүн терс кесепеттери аны коомго билдирүүнүн пайдасынан ашып кетет деп негиздүү божомолдоого болот.

2024-жылдын 14-марты

«Крестон Бишкек» ЖЧК,

Өнөктөш аудит боюнча

Джунусов Улукман, ИРН № 11171

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине
караштуу Финансы рынокторун жөнгө салуу жана көзөмөл кызматы
алдындагы Аудиторлордун, аудитордук уюмдардын, кесипкөй аудитордук
бирикмелердин бирдиктүү мамлекеттик реестринин "Коомдук кызыкчылыктын
субъекттерине, ири ишкердик субъекттерине аудитке жол берилген аудитордук
уюмдардын реестринде" катталган

Башкаруучу өнөктөш

Абдувалиев Зарылбек, FCCA, ИРН №

ИРН №2101006.

18102

Токтогул көчөсү 108, 6 кабат, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

+996 312 66 30 02; +996 558 86 55 05

office@kreston.kg

Пайда же чыгым жөнүндө жана башка чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет

Кыргыз миң сомунен	2024-жылдын 31-декабрында 2023-жылдын 31-декабрында		
	Эскертүү	бүткөн жыл үчүн	бүткөн жыл үчүн
Пайыздар жана ушу сыяктуу кирешелер	6	513,560	295,834
Пайыздар жана ушу сыяктуу чыгашалар	6	(220,171)	(91,173)
Таза пайыздык кирешелер		293,389	204,661
Башка кирешелер		6	70
Кредиттик чыгымдар боюнча резерв түзүү	7	(17,468)	(7,512)
Башка операциялар боюнча резерв түзүү		1,864	(19)
Персоналга сарптоолор	8	(117,495)	(84,303)
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин амортизациясы	16	(8,090)	(4,372)
Башка чыгашалар	9	(57,851)	(39,027)
Салыкка чейинки пайда		94,355	69,498
Пайда салыгына чыгашалар	10	(10,596)	(7,355)
Жыл ичиндеги пайда		83,759	62,143
Жыл ичиндеги башка чогуу алгандагы киреше		-	-
Жыйынтыгында жыл ичиндеги чогуу алгандагы киреше		83,759	62,143
Акцияга пайда	11		
Базалык		0.2547	0.2043

Кошо тиркелген № 1 - 32 эскертүүлөр ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгүн түзөт

Финансылык абал жөнүндө отчет

Кыргыз миң сому менен

2024-жылдын 31-декабр

2023-жылдын

	Эскертүү	ына карата	31-декабрына карата
Активдер			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	12	148,955	96,748
Банктардагы каражаттар	13	23,107	22,985
Улуттук банктагы депозит	14	18,475	-
Кардарларга кредиттер жана аванстар	15	1,706,361	1,168,835
	16		
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	17	42,532	35,226
Сатуу үчүн каралган узак мөөнөттүү активдер			
		831	751
Башка активдер	18	16,686	6,573
Жыйынтыгында активдер		1,956,947	1,331,118
Милдеттенмелер жана өздүк капитал			
Милдеттенмелер			
Кардарлардын депозиттери	20	458,328	-
Карыздык каражаттар	19	689,878	635,525
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар	21	226,256	202,239
Күнделүк пайда салыгы боюнча милдеттенмелер			
		1,390	2,041
Калтырылган салык милдеттенмелери	10	7,531	2,214
Башка милдеттенмелер	22	37,577	36,759
Жыйынтыгында милдеттенмелер		1,420,960	878,778
Капитал			
Акционердик капитал	23	350,000	304,117
Эмиссиялык киреше		61,199	61,199
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		124,788	87,024
Жыйынтыгында капитал		535,987	452,340
Жыйынтыгында милдеттенмелер жана капитал		1,956,947	1,331,118

Финансылык отчеттуулук 2025-жылдын 14-мартында бекитилген жана кол коюлган

Кожомуратов Улан Башкарманын төрагасы

Тиркелген эскертүүлөр



Кадырбаева Гүлзат

Башкы бухгалтер

Капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет

Кыргыз миң сому менен

	Акционердик капитал	Эмиссиялык пайда	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	Жыйынтыгында
2022-жылдын 31-декабрына карата калдык	304,117	61,199	27,207	392,523
Акционерлерге дивиденддер	-	-	(2,326)	(2,326)
Менчик ээлери менен операциялар	-	-	(2,326)	(2,326)
Жыл ичиндеги пайда	-	-	62,143	62,143
Бардыгы болуп жыл ичиндеги чогуу алгандагы киреше	-	-	62,143	62,143
2023-жылдын 31- декабрына карата калдык	304,117	61,199	87,024	452,340
Акцияларды чыгаруу	45,883	-	-	45,883
Акцияларды чыгаруу боюнча сарптоолор	-	-	(112)	(112)
Акционерлерге дивиденддер	-	-	(45,883)	(45,883)
Менчик ээлери менен операциялар	45,883	-	(45,995)	(45,995)
Жыл ичиндеги пайда	-	-	83,759	83,759
Бардыгы болуп жыл ичиндеги чогуу алгандагы киреше	-	-	83,759	83,759
2024-жылдын 31- декабрына карата калдык	350,000	61,199	124,788	535,987

Кошо тиркелген № 1 - 32 эскертүүлөр ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгүн түзөт.

Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет

Кыргыз миң сому менен	2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн	2023-жылдын, 31-декабрында бүткөн жыл үчүн
Операциялык иштен акча каражаттары		
Салыкка чейинки пайда	94,355	69,498
Оңдоолор		
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эскириши	8,090	4,372
Негизги каражаттарды эсептен чыгаруудан киреше	(152)	(2)
Пайыздар чегериле турган, активдердин нарксыздануусу боюнча резердин жылышы	17,468	7,512
Башка активдердин нарксыздануусу боюнча	(1,864)	19
Активди пайдалануу укугу	-	(8,167)
Алына турган пайыздар	(18,578)	(11,999)
Төлөнө турган пайыздар	(320)	17,997
Операциялык активдер жана милдеттенмелер өзгөргөнгө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын агылып кирүүсү	98,999	79,230
Операциялык активдердин өзгөрүүсү		
Банктардагы каражаттар	-	(3,000)
Улуттук банктагы депозит	(18,500)	-
Кардарларга кредиттер жана аванстар	(535,081)	(671,722)
Сатуу үчүн каралган узак мөөнөттүү активдер	1,784	2,499
Жана башка активдер	(11,026)	1,433
Операциялык милдеттенмелердин өзгөрүүсү		
Ижара боюнча милдеттенме	(1,183)	6,427
Кардарлардын каражаттары	454,465	-
Башка милдеттенмелер	2,825	17,673
Салык салууга чейинки операциялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо	(7,717)	(567,460)
Төлөнгөн пайдага салык	(5,930)	(5,868)
Операциялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо	(13,647)	(573,328)
Инвестициялык иштен алынган акча каражаттары		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(15,398)	(8,170)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу	152	33
Инвестициялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо	(15,246)	(8,137)

Кыргыз миң сому менен	2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн	2023-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн
Финансылык иштен алынган акча каражаттары		
Акцияларды чыгаруу боюнча сарптоолор	(112)	-
Акцияларды чыгаруу	45,883	-
Алынган карыздык каражаттар	58,885	488,838
Ижара боюнча төлөмдөр	(2,375)	(1,485)
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар	23,668	131,929
Төлөнгөн дивиденддер	(44,869)	(2,329)
Финансылык иштен акча каражаттарынын таза түшүүсү	81,080	616,953
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүүсү	52,187	35,488
Жылдын башталышына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	96,748	61,272
Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдын өзгөрүүлөрү	20	(12)
Жылдын акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери (12-эскертүү)	148,955	96,748

Кошо тиркелген № 1 - 32 эскертүүлөр ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгүн түзөт

